

«САКБОЛ» ЖАКтын Башкы директору
2026-жылдын «09» февраль

КЫРСЫКТАН КАМСЫЗДАНДЫРУУ БОЮНЧА КЕЛИШИМ ТҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ АЧЫК ОФЕРТА



2026-жылдын «09» февраль

Бишкек ш.

АЧЫК ОФЕРТА БОЮНЧА (МЫНДАН АРЫ – ОФЕРТА) ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Офертаны сунуш кылган жак – Камсыздандыруучу:

«САКБОЛ» Жабык акционердик коому

ИНН 01009200810170; ОКПО 25922048; МСЭЖ: Бишкек шаарынын Биринчи Май району боюнча №004.

Юридикалык/Фактылык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 47.

Тел.: +996 (312) 680 821; +996 (312) 680 822. Email: office@sakbol.kg

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын 16.10.2023-ж. №0007 ДС сериясындагы Лицензиясы.

Сунушту акцепттеген (кимдерге багытталган) жактар – Камсыздандырылуучулар:

Офертанын предмети жана акцепти: Кырсыктардан камсыздандыруу келишимин (сертификатын) түзүү жөнүндө ушул Офертада көрсөтүлгөн шарттарга кошулуу жолу менен кабыл алуу (акцепт) ушул Офертанын предмети болуп саналат.

Бул офертанын акцепти Камсыздандыруучулар тарабынан берилген жеке маалыматты (Тиркеме №1) чогултууга, иштетүүгө жана сактоого толук макулдукту билдирет. Өз кезегинде, «САКБОЛ» ЖАК камсыздандыруучулар берген маалыматтарды үчүнчү жактардын кирүүсүнөн коргоону камсыз кылууга милдеттенет.

Бул оферта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн.

Камсыздандыруу сертификатын чыгаруу: Камсыздандыруу сертификатында камсыздандырылуучу жана/же камсыздандырылган жак жана/же пайда табуучу, камсыздандыруу мезгили, камсыздандыруу суммасынын өлчөмү, төлөнүүчү камсыздандыруу сыйлыгынын өлчөмү, ошондой эле ушул Офертага шилтеме милдеттүү түрдө камтылууга тийиш. Камсыздандырылуучу камсыздандыруу сертификатынын түп нускасын кагаз жана/же электрондук вариантта камсыздандыруучудан же камсыздандыруучунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн чыккан учурдан тартып алат.

Бул Оферта камсыздандыруучунун кызматкерлери жана камсыздандыруучунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан кагаз жана/же электрондук вариантта таркатылат, ошондой эле камсыздандыруучунун расмий интернет ресурсунда төмөнкү дарек боюнча жайгаштырылат: www.sakbol.kg. Кандай болгон күндө да бул Офертанын шарттары менен Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 47 дареги боюнча жайгашкан камсыздандыруучунун башкы кеңсесинен таанышса болот. Бул Оферта Камсыздандырылуучунун ушул сыяктуу жана башка камсыздандыруу келишимдерин түзүү укугун чектебейт.

Офертанын шарттарын өзгөртүү:

«САКБОЛ» ЖАК расмий сайтына жаңы редакциясын жарыялоо жолу менен, ушул Офертанын жоболоруна бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Мында, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, жаңы редакция жарыяланганга чейин түзүлгөн бардык камсыздандыруу келишимдери боюнча шарттар өзгөрүүсүз калат жана мындай камсыздандыруу келишимдерин түзүү учурунда колдонулган редакцияга ылайык келет.

Офертанын колдонуу мөөнөтү ушул Оферта убакыт менен чектелбейт жана Камсыздандыруучу тарабынан интернет тармагындагы расмий ресурса маалыматты ачыкка чыгаруу менен кайтарылып алынган учурда өз күчүн жоготот. Ушул Оферта кайтарылып алынган учурда, Камсыздандыруучунун бардык жол-жоболорду камсыздандыруу келишимдери (Сертификаттары) боюнча милдеттенмелери, эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, алардын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө калат.

Бул офертанын колдонулушу 09.02.2026-ж. башталат жана мөөнөтсүз болуп саналат.

УШУЛ ОФЕРТАДА КОЛДОНУЛГАН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨР:

- а) Камсыздандырылуучу** – камсыздандыруу уюму менен ушул Офертанын шарттарында камсыздандыруу келишимин түзгөн аракетке жөндөмдүү жеке жак.
- б) Камсыздандыруучу** – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын Лицензиясынын негизинде камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу «САКБОЛ» Жабык акционердик коому.
- в) Камсыздандырылган жак** – өмүрү, ден соолугу жана эмгекке жарамдуулугу менен байланышкан мүлктүк кызыкчылыктары камсыздандыруу объектиси болуп саналган жана камсыздандыруу сертификатында көрсөтүлгөн жеке жак.
- г) Пайда табуучу** – камсыздандыруу полисинде камсыздандыруу төлөмүн алуучу катары аталган жеке же юридикалык жак. Камсыздандырылган жак камсыздандыруу полисинде Пайда табуучуну дайындабаган учурда, Камсыздандырылган жактын мураскорлору камсыздандыруу төлөмүн алуучулар деп таанылат.
- д) Камсыздандыруу окуясы** – ушул Офертанын шарттары жана Камсыздандыруу келишими менен каралган, камсыздандыруу камтуусунун мезгилинде болгон, анын келиши менен Камсыздандыруучунун Камсыздандырылуучуга/Пайда табуучуга камсыздандыруу төлөмүн төлөө милдеттенмеси пайда болгон иш жүзүндө болгон окуя.
- е) Камсыздандыруу мезгили** – Камсыздандыруу полисинде көрсөтүлгөн, Камсыздандыруучу камсыздандыруу камтуусун берүүчү убакыт аралыгы (суткада 24 саат). Ушул оферта менен шартталган камсыздандыруу көрсөтүлгөн убакыт аралыгында болгон окуяларга гана камтыйт.
- ж) Камсыздандыруу төлөмү** – ушул Офертада каралган камсыздандыруу учуру келгенде Камсыздандыруучу тарабынан Камсыздандырылуучуга/Пайда табуучуга камсыздандыруу суммасынын чегинде төлөнүүчү акчалай суммасы.
- з) Кырсык** – Камсыздандырылган жак үчүн алдын ала болжолдонбогон жана атайылап жасалбаган, сырттан күтүүсүздөн таасир этүүчү жана өлүмгө, эмгекке жарамдуулугун (жалпы же кесиптик) толук же жарым-жартылай жоготууга же Камсыздандырылган жактын ден соолугуна башкача зыян келтирүүгө себеп болгон окуя. Мындай окуяларга чөгүп кетүү, өрт, чагылгандын тийиши же электр тогунун таасири, газдарды же зыяндуу бууларды атайылап эмес дем алуусу, уулуу же муунтуучу заттарды атайылап эмес кабыл алуудан уулануу же муунуу ж.б. кирет.
- и) Эмгекке жарамдуулугун жоготуу (майыптык)** – Камсыздандырылган жактын ден соолугунун кайтарылгыс мүнөздөгү туруктуу бузулушу, ал камсыздандыруу мезгилинде болгон кырсыктын кесепеттеринен улам келип чыккан жана Камсыздандырылган жакка ушул офертада каралган майыптыктын топторунун бирин белгилөөгө алып келген. Кырсык болгон учурдан тартып алты айдын ичинде Камсыздандырылган жакка кырсыктын натыйжасында майыптыктын белгилениши камсыздандыруу учуру деп таанылат.

КЫРСЫКТАН ЫКТЫЯРДУУ КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИ (КАМСЫЗДАНДЫРУУ СЕРТИФИКАТЫ) ТҮЗҮЛӨ ТУРГАН КАМСЫЗДАНДЫРУУ ШАРТТАРЫ

1. Жалпы шарттар

- 1.1. Бул камсыздандыруу шарттары Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына жана 2023-жылдын 16-октябрында Башкы директор тарабынан бекитилген Кырсыктан камсыздандыруу Эрежелерине (мындан ары – Эрежелер) ылайык түзүлгөн.
- 1.2. Эрежелерде ачыкталган шарттар ушул Офертанын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ушул Офертанын жоболорун толуктайт. Мында, ушул Офертанын шарттары менен Камсыздандыруу эрежелеринин ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, ушул Офертада ачыкталган шарттар артыкчылыкка ээ болот. Эрежелердин тексти Камсыздандыруучунун расмий сайтына жайгаштырылган, ошондой эле ушул Офертада көрсөтүлгөн Камсыздандыруучунун башкы кеңсесинде кагаз түрүндө жеткиликтүү.
- 1.3. Камсыздандыруучу камсыздандыруу төлөмүн төлөө боюнча милдеттенмелерди өзүнө алат, ал эми Камсыздандырылуучу ушул Офертада жана Эрежелерде аныкталган шарттарга ылайык камсыздандыруу сый акысынын өлчөмүн төлөйт.
- 1.4. Пайда тубуучу (камсыздандыруу төлөмүн алуучу) – камсыздандыруу полисинде камсыздандыруу төлөмүн алуучу катары аталган жак.
- 1.5. Камсыздандыруу келишими ушул Офертанын шарттарынын жана Камсыздандыруу эрежелеринин шарттарынын ажырагыстыгы жана бириктирилиши менен көрсөтүлгөн.
- 1.6. Камсыздандыруу келишими Камсыздандырылуучуга электрондук сертификатты (камсыздандыруу полисин) PDF форматындагы документ түрүндө Камсыздандыруучунун ушул Ачык офертасына шилтеме менен жөнөтүү жолу менен түзүлөт, ал Камсыздандырылуучу берген маалыматтардын негизинде жол-жоболоштурулат. Камсыздандыруу сертификаты ушул Офертанын шарттарынын ийгиликтүү акцептинин

жана ага кошулуунун тастыктамасы болуп саналат.

1.7. Камсыздандырылган жак үчүн камсыздандыруу камсыздандыруусу автоматтык түрдө токтотулат жана камсыздандыруу сыйлыгынын төлөнгөн суммасы төмөнкү учурдан тартып кайтарылбайт:

а) камакка алуу же эркиндигинен ажыратуу жайларына, убактылуу кармоочу жайларга (УКЖ), тергөө изоляторлоруна (ТИ) жайгаштыруу;

б) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн катарында же башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрүндө аскердик кызматты жүзөгө ашыруу.

1.8. «Оферта», «Камсыздандыруу келишими» жана «Камсыздандыруу полиси», «Камсыздандыруу сертификаты» шилтемелери мындан ары текст боюнча ушул документке карата бирдей мааниге ээ.

2. Камсыздандыруу Келишимин түзүү жана күчүнө кирүү тартиби

2.1. Ушул Камсыздандыруу Офертасы Камсыздандыруучу тарабынан Камсыздандырылуучуга камсыздандыруу кызматтарын сатуунун жана көрсөтүүнүн шарттарын белгилөөчү электрондук документ болуп саналат;

2.2. Камсыздандыруу келишими (камсыздандыруу полиси) Камсыздандыруучу тарабынан Камсыздандырылуучуга маалыматтык системаларды колдонуу же маалыматты кагаз жүзүндө толтуруу жолу менен берилген маалыматтардын негизинде түзүлөт;

2.3. Камсыздандыруучу арыздын милдеттүү талааларын өз алдынча жана арызда көрсөтүлгөн түп нуска документтердин маалыматтарына так ылайык толтурат;

2.4. Камсыздандырылуучу арызда көрсөтүлгөн документтердин аныктыгы жана түп нускасына окшоштугу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат, ошондой эле арызда көрсөтүлгөн документтер алардын түп нускасына дал келбеген учурда, камсыздандыруу учуру келгенде, Камсыздандыруучу камсыздандыруу төлөмүн төлөөдөн баш тартууга укуктуу экендигине макул болот;

2.5. Арызда көрсөтүлгөн жана киргизилген документтердин маалыматтары Камсыздандыруу келишимине (Камсыздандыруу полисине) автоматтык түрдө киргизилет.

2.6. Офертада сунушталган камсыздандыруу шарттары менен макул болгондо, Камсыздандырылуучу өзүнүн макулдугун ырастайт жана Камсыздандыруу келишимин түзүүгө Арызды (мындан ары – Арыз) толтурууга өтөт.

2.7. Арызды толтурууда камсыздандыруу учурунун келишинин ыктымалдыгын жана анын келишинен мүмкүн болуучу чыгымдардын өлчөмүн (камсыздандыруу тобокелдиги) аныктоо үчүн маанилүү мааниге ээ болгон Камсыздандыруучуга керектүү бардык маалыматтарды көрсөтүү талап кылынат. Бардык маалыматтар документтердин түп нускаларына так ылайык көрсөтүлүшү керек.

2.8. Камсыздандыруу келишиминин Тараптары Камсыздандыруучу тарабынан Камсыздандыруу полисин алуу Камсыздандыруу келишимине (Камсыздандыруу полисине) тийиштүү кол коюу болуп саналаарын ырасташат.

2.9. Ушул Офертанын акцептинин жана Камсыздандыруу келишиминин түзүлгөн күнү Камсыздандырылуучу тарабынан Камсыздандыруу сый акысынын төлөнгөндүгүн ырастоо фактысынын күнү болуп саналат.

2.10. Камсыздандыруучунун милдеттенмелери (камсыздандыруунун колдонулушунун башталышы) камсыздандыруу сый акысын төлөгөн учурдан тартып күчүнө кирет жана төлөнгөн мезгилдин ичинде колдонулат.

3. Камсыздандыруу Келишимин (полистерин) төлөө тартиби

3.1. Камсыздандыруу келишимин (полисин) төлөө Камсыздандыруучу колдонгон маалыматтык системаларды (интернет-банкинг) колдонуу менен же Камсыздандыруучунун Банк-өнөктөштөрүнүн кассасына накталай же ушул Офертада көрсөтүлгөн Камсыздандыруучунун реквизиттери боюнча төлөм терминалдарында жүзөгө ашырылат;

3.1.2. Камсыздандыруу келишимин (полисин) төлөө дистанттык сатуу каналдары аркылуу – кредиттик келишимдин суммасынан 2,25% (12 айга чейин кошо), 13-айдан баштап – кредиттик келишимдин суммасынан 4,5%.

3.2. Камсыздандыруу полисинин наркы төлөнгөндүгү жөнүндө ырастоо алынгандан кийин, Камсыздандыруучунун маалыматтык системасы автоматтык түрдө Камсыздандыруу полисин электрондук формада жол-жоболоштурат, аны Камсыздандырылуучунун электрондук почта дарегине жөнөтөт же кагаз жүзүндө басып чыгарат.

3.3. Камсыздандыруучу Төлөм провайдеринин аракеттери же аракетсиздиги (анын ичинде техникалык бузулуулар, кечигүүлөр, иштетүү каталары же операцияларды жокко чыгаруу ж.б.), ошондой эле электрондук төлөм жана интернет системалары аркылуу камсыздандыруу сый акысын төлөөдө келип чыккан Камсыздандырылуучунун кандайдыр бир чыгымдары же тобокелдиктери үчүн жоопкерчилик тартпайт.

3.4. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 396-беренесине ылайык, оферта багытталган жак ушул Офертанын шарттарына макулдугун билдирет.

4. Камсыздандыруу объектиси, камсыздандыруу тобокелдиги жана камсыздандыруу окуясы

4.1. Камсыздандыруу объектиси болуп Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына карама-каршы келбеген, Камсыздандырылган жактын өлүмү, эмгекке жарамдуулугун (жалпы же кесиптик) толук же жарым-жартылай жоготуусу же Камсыздандырылган жактын ден соолугуна кырсыктын натыйжасында башкача зыян келтирүү учурларындагы Камсыздандырылуучунун/Камсыздандырылган жактын мүлктүк кызыкчылыктары саналат.

Камсыздандырылган жак үчүн алдын ала болжолдонбогон жана атайылап жасалбаган, сырттан күтүүсүздөн таасир этүүчү жана өлүмгө, эмгекке жарамдуулугун (жалпы же кесиптик) толук же жарым-жартылай жоготууга же Камсыздандырылган жактын ден соолугуна башкача зыян келтирүүгө себеп болгон окуялар. Мындай окуяларга чөгүп кетүү, өрт, чагылгандын тийиши же электр тогунун таасири, газдарды же зыяндуу бууларды атайылап эмес дем алуу, уулуу же муунтуучу заттарды атайылап эмес кабыл алуудан уулануу же муунуу ж.б. кирет.

4.2. Эмгекке жарамдуулугун жоготуу деп Камсыздандырылган жактын оорунун жана/же кырсыктын айынан эмгекке жарамдуулугун толук же жарым-жартылай жоготушу, ден соолугунун өзгөрүшүнө чейин иштеген кесибинин чегинде аракеттенүү жөндөмүн жоготуусу түшүнүлөт.

4.3. Камсыздандыруу пайда болгон учурда камсыздандыруу тобокелдиктери болуп төмөнкүлөр саналат:

а) Камсыздандыруу Эрежелеринин жана ушул Офертанын тиркемеси жана ажырагыс бөлүгү болуп саналган «Кырсыктын натыйжасында эмгекке убактылуу жарамдуулугун жоготкондо камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмдөрүнүн таблицасында» каралган жаракаттардын келип чыгышына байланыштуу кырсыктын натыйжасында Камсыздандырылган жактын эмгекке жарамдуулугун жарым-жартылай жоготуусу (Тиркеме №2);

б) кырсыктын натыйжасында Камсыздандырылган жактын жалпы эмгекке жарамдуулугун туруктуу толук жоготуусу. Кырсыктан кийин I, II жана III майыптык топторунун белгиленishi;

в) кырсыктын натыйжасында Камсыздандырылган жактын өлүмү.

Камсыздандыруу окуясы деп камсыздандыруу коргоосунун колдонуу мезгилинде кырсыктан камсыздандыруу боюнча окуянын келиши таанылат, камсыздандыруу окуясы деп 4.4-пунктунда сүрөттөлгөн окуялардан тышкары, камсыздандырылган жактын ар кандай себептер боюнча өлүмү таанылат.

4.4. Төмөнкүлөр түздөн-түз же кыйыр себеби болгон окуялар камсыздандыруу учуру деп таанылбайт:

а) Камсыздандырылуучу/Камсыздандырылган жак тарабынан камсыздандыруу окуясынын келишине шарт түзгөн атайын кылмыш жасоо;

б) согуш жана ар кандай согуш аракеттери же аскердик иш-чаралар жана алардын кесепеттери, башка окшош же аларга теңештирилген окуялар (согуш жарыялангандыгына карабастан), козголоң, төңкөрүш, кандайдыр бир жарандык толкундоолор, жарандык же аскердик козголоңго айланышы болжолдонгон иш-таштоолор, баш аламандык, куралдуу же башка мыйзамсыз бийликти басып алуу, ошондой эле террористтик актыны кошо алганда, куралды жана ок-дарыларды колдонуу жана/же сактоо менен байланышкан кандайдыр бир башка окшош окуя;

в) Камсыздандырылган жак тарабынан транспорт каражатын алкогольдук, баңгилик же токсикалык мас абалында башкаруу, же башкарууну алкогольдук, баңгилик же токсикалык мас абалындагы жакка же бул транспорт каражатын башкарууга укугу жок жакка өткөрүп берүү;

г) Камсыздандырылган жактын өзүн-өзү өлтүрүүсү же өзүн-өзү өлтүрүүгө аракети;

д) Камсыздандырылуучунун / Камсыздандырылган жактын атайын аракеттери жана/же аракетсиздиктери, камсыздандыруу учурунун келишине багытталган, мындай аракеттерди жасоо учурунда бул жактар акыл-эси жайында болгонбу же болбогонбу карабастан, алардын жарандык милдетин аткаруу же Камсыздандырылуучунун/Камсыздандырылган жактын же үчүнчү жактардын өмүрүн, ден соолугун, ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо менен байланышкан аракеттерден тышкары;

е) ядролук жарылуу, радиация жана радиоактивдүү булгануу;

ж) Камсыздандырылган жак кайрадан күбөлөндүрүлгөндө белгиленген майыптык;

з) Камсыздандырылган жактын этанолдон, курамында алкоголь бар суусундуктардан, күчтүү таасир этүүчү (наркотикалык) препараттардан уулануусу, эгер акыркылары дарыгердин көрсөтмөсүз кабыл алынса, ошондой эле мас болуу максатында кабыл алынган токсикалык заттар;

и) өзүнө ар кандай оордуктагы дене жаракаттарын атайылап келтирүү;

й) эч кандай шарттарда Камсыздандыруучу ушул Офертада белгиленбеген же чагылдырылбаган милдеттенмелер боюнча жоопкерчилик тартпайт. Камсыздандыруучу Камсыздандыруу полиси боюнча өз милдеттенмелери күчүнө киргенге чейин жана анын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин болгон окуялар боюнча эч кандай милдеттенме албайт.

4.5. Төмөнкү жактар камсыздандырууга жатпайт, эгер алар келишим түзүү учурунда:

а) наркологиялык, психоневрологиялык, кургак учук же тери-венерологиялык диспансерлерде каттодо турса;

б) ВИЧ - инфекцияланган болсо;

в) залалдуу шишик оорулары (онкогематологиялык ооруларды кошо алганда) болсо;

г) I же II топтун майыбы статусуна ээ болсо;

д) стационардык дарылануудан өтүп жатса (ооруканага жаткырылган).

5. Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү

5.1. Эмгекке жарамдуулугун жарым-жартылай жоготкондо (ушул Офертанын 4.3-пунктунун «а» пунктчасы), төлөм Камсыздандыруу Эрежелеринин жана ушул Офертанын тиркемеси жана ажырагыс бөлүгү болуп саналган «Кырсыктын натыйжасында эмгекке убактылуу жарамдуулугун жоготкондо камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмдөрүнүн таблицасына» ылайык, бул тобокелдик үчүн белгиленген камсыздандыруу суммасынын калдыгынан тиешелүү пайызда жүргүзүлөт. Бир кырсыктын натыйжасында ар кандай органдар бир эле учурда бузулганда, камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү ар бир бузулуу боюнча өзүнчө эсептелет, андан кийин суммаланат. Бирок, жалпы камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү камсыздандыруу суммасынын 75% ашпоого тийиш. Эгер бир жаракат боюнча төлөмдүн өлчөмү 75% ашса, анда төлөм «Кырсыктын натыйжасында эмгекке убактылуу жарамдуулугун жоготкондо камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмдөрүнүн таблицасына» ылайык эң оор жаракат боюнча белгиленген эң чоң өлчөмдө жүргүзүлөт. 5.2. Жалпы эмгекке жарамдуулугун туруктуу толук жоготкондо (ушул Офертанын 4.3-пунктунун «б» пунктчасы):

I майыптык тобу ыйгарылганда - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 100%;

II майыптык тобу ыйгарылганда - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 80%;

III майыптык тобу ыйгарылганда - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 60%.

5.3. Өлүм учурунда (ушул Офертанын 4.3-пунктунун «в» пунктчасы) - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 100%. 5.4. Камсыздандыруу суммасынын калдыгы жалпы камсыздандыруу суммасынан мурда төлөнгөн камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмүн кемитүү жолу менен аныкталат. Камсыздандыруу суммасынын калдыгын азайтуу камсыздандыруу төлөмү төлөнгөн ар бир учурдан кийин жүргүзүлөт.

6. Камсыздандыруу мөөнөтү жана аймагы

6.1. Камсыздандыруу коргоосу колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы болуп саналат. 6.2. Камсыздандыруу коргоосунун башталышы камсыздандыруу сый акысын төлөгөн учурдан тартып камсыздандыруу сертификатындагы мезгил аяктаганга чейин башталат. 6.3. Камсыздандыруу коргоосунун колдонулушу камсыздандыруу келишиминин (камсыздандыруу сертификатынын) бүткүл мөөнөтү бою суткада 24 саат күчүнө ээ.

7. Камсыздандырылуучунун демилгеси боюнча Камсыздандыруу Келишимин (камсыздандыруу полисин) мөөнөтүнөн мурда токтотуу. Камсыздандыруу сый төлөмүн кайтаруу

7.1. Эгер келишим күчүнө киргенден кийин камсыздандыруу учурунун келишимин мүмкүнчүлүгү жоюлуп, камсыздандыруу тобокелдигинин болушу камсыздандыруу учурунан башка жагдайлар боюнча токтотулса, Камсыздандыруу келишими ал түзүлгөн мөөнөт башталганга чейин токтотулат.

7.2. Камсыздандырылуучу Камсыздандыруу келишимин аткаруудан каалаган убакта баш тартууга укуктуу, эгер баш тартуу учуруна карата камсыздандыруу учурунун келишимин мүмкүнчүлүгү ушул Офертанын 5.1-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча жоюлбаса. Мында, Камсыздандырылуучуга төлөнгөн камсыздандыруу сый төлөмү кайтарылып берилүүгө жатпайт.

7.3. Камсыздандыруу келишимин (Камсыздандыруу полисин) Камсыздандырылуучунун демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотуу, Камсыздандыруучунун дарегине бузуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызды жөнөтүү, андан кийин тараптардын Камсыздандыруу келишимин бузуу жөнүндө макулдашууга кол коюусу аркылуу жүргүзүлөт.

7.4. Камсыздандыруучунун демилгеси боюнча Камсыздандыруу келишимин (Камсыздандыруу полисин) мөөнөтүнөн мурда токтотуу (бир тараптуу тартипте) төмөнкү учурларда гана жүргүзүлөт:

а) Камсыздандырылуучу же Камсыздандырылган жак тарабынан пландуу дарылоодон өтүү, медициналык мекемеге, Камсыздандыруучуга жалган маалыматтарды билдирүү жана чындыкка дал келбеген документтерди берүү жолу менен атайын кыянаттык кылуу. Мында, Камсыздандыруучу, бул жагдайлар ырасталса, Камсыздандырылуучуну/Камсыздандырылган жакты жазуу жүзүндө кабарлоо жолу менен Камсыздандыруу келишимин бир тараптуу токтотууга укуктуу;

б) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Камсыздандыруу эрежелеринде жана Камсыздандыруу келишиминде каралган жана жол берилген учурларда.

8. Өзгөчө шарттар

8.1. Камсыздандыруу окуясы болгон учурда Камсыздандырылуучу (Камсыздандырылган жак) 10 (он) күндүн ичинде бул тууралуу Кредиторго жана Камсыздандыруучуга телефон байланышы, факсимилдик кабарлоо же электрондук билдирүү аркылуу кабарлоого милдеттүү.

8.2. Эгер камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде Камсыздандыруучу тарабынан камсыздандыруу төлөмү жүзөгө ашырылган болсо, камсыздандыруу келишими мөөнөтүнөн мурда токтотулганда камсыздандыруу сый төлөмүн (камсыздандыруу сый акысынын бөлүгүн) кайтаруу жүргүзүлбөйт.

8.3. Камсыздандыруу келишими мөөнөтүнөн мурда бузулганда, камсыздандыруу сый төлөмүн кайтаруу Камсыздандыруучунун иштеп тапкан сый акысын жана Камсыздандыруучунун ишти жүргүзүүгө кеткен чыгымдарын (Камсыздандырылуучу тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу төлөмүн акысынын суммасынан 15% өлчөмүндө) алып салуу менен жүргүзүлөт.

8.4. Ушул Офертанын толук жана сөзсүз акцепти жана Камсыздандыруучу тарабынан Камсыздандыруу келишиминин түзүлүшү Камсыздандыруучу кол койгон Камсыздандыруу сертификатынын (Полисинин) түзүлгөндүгү фактысы болуп саналат (анын ичинде электрондук санарип кол тамгасы менен).

9. Башка шарттар

9.1. Камсыздандырылуучу жана Камсыздандыруучу өз ара макулдашуу боюнча камсыздандыруу шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө, ошондой эле камсыздандыруу шарттарын кеңейтүүгө укуктуу, алар ушул Камсыздандыруу келишимине гана колдонулат.

9.2. Бул Офертаны кабыл алуу Камсыздандыруучу тарабынан болгон камсыздандыруу окуялары жөнүндө жеке маалыматтарды ушул Офертанын шарттары боюнча камсыздандыруу келишимин түзгөн жактардын арасында таратууга макулдукту, ошондой эле Камсыздандыруучудан ушундай маалыматтарды алууга макулдукту билдирет.

9.3. Камсыздандыруу келишими боюнча Камсыздандырылуучу менен Камсыздандыруучунун ортосунда келип чыккан талаштар сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. Макулдашууга жетишилбеген учурда талаштар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген соттук тартипте каралат.

9.4. Ушул Офертада жана Эрежелерде жөнгө салынбаган бардык маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алышат.

9.5. Кошумча маалымдайбыз, «Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2025-жылдын «12» февралындагы №37 Мыйзамына ылайык камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдары үчүн сатуу салыгынын ставкасы 2% өлчөмүндө белгиленген, бул камсыздандыруу сый акысына кошумча 2% өлчөмүндө сатуу салыгы (СС) кошулат.

Келип чыккан дооматтар боюнча Сиз камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаңыз болот: Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы, Бишкек ш., Чүй пр. 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, 62 44 70

Чыгымдарды жөнгө салуу бөлүмү – Авариялык комиссар: +996 (507) 338 338; +996 (503) 338 338.

Колл-центр: 5858

Кардардын кырсыктан камсыздандыруу арызы /

Заявление Клиента на страхование от несчастных случаев

1. КАМСЫЗДАНДЫРЫЛУУЧУ /

СТРАХОВАТЕЛЬ: _____
(Ф.А.А.) / (ФИО)

Туулган күнү / Дата рождения: _____

Паспорттук маалыматтары паспорттун сериясы жана номери, берилген датасы, кайсы орган тарабынан берилген / Паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан): _____

Дареги / Адрес: _____

Телефон: үй / домашний _____ жумуш /
рабочий _____

Иштеген жери / Место работы: _____

2. ПАЙДА ТАБУУЧУ / ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: «О!Банк» ААК/ ОАО «О!Банк»

3. КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИНИН ШАРТТАРЫ (сунушталган варианттардын бирин тандаңыз) / УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (выберите один из предложенных вариантов)

☐ Кырсыктын кесепетинде каза болуу / **Смерть** в результате несчастного случая

☐ Кырсыктын кесепетинде каза болуу жана кырсыктык кесепетинде майып болуу / Смерть в результате несчастного случая и наступление **инвалидности** в результате несчастного случая

☐ Кырсыктын кесепетинде каза болуу; кырсыктык кесепетинде майып болуу жана жаракат алуу / Смерть в результате несчастного случая; наступление инвалидности в результате несчастного случая и **травма**

Келишим боюнча камсыздандыруу суммасы / Страховая сумма по договору

_____ (_____)

4. КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИНИН КОЛДОНУУ УБАКТЫСЫ / ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

(сунушталган варианттардын бирин тандаңыз) / (выберите один из предложенных вариантов):

☐ суткада 24 саат / 24 часа в сутки

5. КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИНИН КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ / ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:

Камсыздандыруу келишимин колдонууну баштоо датасы / Дата начала действия договора страхования

20 __-ж. / г. " __ " _____ саат 00:00 часов

Камсыздандыруу келишимин колдонууну аяктоо датасы / Дата окончания действия договора страхования

20 __-ж. / г. " __ " _____ саат 00:00 часов

6. КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИ КОЛДОНУЛУУЧУ АЙМАК / ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: Кыргызская Республика

Мен, (Аты-жөнү _____), Пайда табуучу менен Камсыздандыруучуга, менин жеке маалыматтарымдын массивинин ээлери (кармоочулары) болуп саналгандарга, менин жеке маалыматтарымды, анын ичинде купуя маалыматтарды жана банктык сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле менин милдеттенмелериме жана/же карыздарыма байланыштуу башка маалыматтарды иштетүүгө, берүү, сактоо жана пайдаланууга макулдук берем. Бул макулдук мени кырсыктардан камсыздандыруу боюнча бардык зарыл аракеттерди аткаруу максатында берилет жана Пайда алуучу менен Камсыздандыруучуга менин жеке маалыматтарымды өз ара алмашууга, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн максаттарды ишке ашыруу үчүн үчүнчү жактарга аймактык чектөөсүз берүүгө укук берет. Бул макулдук ал алынган учурдан тартып күчүнө кирет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөткө ылайык жеке маалыматтар сакталганга же кызмат көрсөтүү мөөнөтү аяктаганга чейин, сурамдардын санына карабастан жарактуу болот, жана мен каалаган учурда пайда алуучуга же Камсыздандыруучуга жазуу жүзүндөгү арыз менен кайрылуу аркылуу кайра чакыртып алууга укуктуумун; мында маалыматтарды иштетүү Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу» мыйзамында белгиленген учурларда толук же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн -. Бул макулдук менин колтамгам коюлган кагаз түрүндөгү документке барабар болгон электрондук документ болуп саналат, ал эми маалыматтар үчүнчү жактарга өткөрүлүп берилгени тууралуу билдирүүнүн формасы жеке маалыматтар массивинин ээлери тарабынан өз алдынча аныкталат. Мен Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар боюнча мыйзамдарынын жоболору менен тааныш экенимди, өз укук жана милдеттеримди түшүнгөнүмдү тастыктайм жана жогоруда көрсөтүлгөн аракеттерге макулдугумду аң-сезимдүү түрдө билдирем./

Я, (Ф.И.О. _____), даю согласие Выгодоприобретателю и Страховщику, являющимся держателями (обладателями) массива моих персональных данных, на обработку, передачу, хранение и использование моих персональных данных, включая сведения, составляющие конфиденциальную информацию и банковскую тайну, а также иную информацию, касающуюся моих обязательств и/или задолженности. Согласие предоставляется в целях выполнения всех необходимых действий, связанных со страхованием меня от несчастных случаев, включая право Выгодоприобретателя и Страховщика обмениваться между собой моими персональными данными, а также передавать их третьим лицам без ограничения территории исключительно для реализации указанных целей. Настоящее согласие действительно с момента его получения и действует в течение всего срока обслуживания и/или до истечения сроков хранения персональных данных, установленных законодательством Кыргызской Республики, независимо от количества запросов, и может быть отозвано мной в любое время посредством письменного заявления, направленного любой из сторон - Выгодоприобретателю и Страховщику; при этом обработка данных может быть продолжена в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера». Настоящее согласие является электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, а форма уведомления о передаче данных третьим лицам определяется держателями массива персональных данных самостоятельно. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями законодательства Кыргызской Республики об информации персонального характера, понимаю свои права и обязанности, и выражаю осознанное согласие на вышеуказанные действия с моими персональными данными.

Мен, (Аты-жөнү _____), Ачык оферта боюнча кырсыктардан камсыздандыруу келишимин түзүү шарттарын жана Камсыздандыруучунун сайтында көрсөтүлгөн шилтемеде: www.sakbol.kg/documentation жайгашкан Камсыздандыруу эрежелерин таанып-билгенимди, толугу менен кабыл алганымды жана макул болгонумду тастыктапмын. Бул арыз-анкета бир эле убакта көрсөтүлгөн шарттарды кабыл алуу акцепт болуп саналат, бул менин Ачык офертанын жана Камсыздандыруу эрежелеринин жоболоруна ылайык камсыздандыруу келишимин түзүүгө макулдугумду билдирет. Пайда алуучу/Камсыздандыруучу Публичная оферта жана Камсыздандыруу эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө сактап калат, алардын актуалдуу редакциясын көрсөтүлгөн шилтемеде жайгаштырып же өзгөрүүлөр тууралуу жеткиликтүү байланыш каналдары аркылуу билдирет.

Я, (Ф.И.О.) _____, подтверждаю, что ознакомлен(а), полностью принимаю и соглашаюсь с условиями Публичной оферты на заключение Договора страхования от несчастных случаев, а также с Правилами страхования, размещенными на сайте Страховщика по ссылке: www.sakbol.kg/documentation. Настоящее заявление-анкета одновременно является акцептом указанных условий, что означает мое согласие на заключение договора страхования в соответствии с положениями Публичной оферты и Правилами страхования. Выгодоприобретатель/Страховщик оставляет за собой право вносить изменения в условия Публичной оферты и Правила страхования, размещая их актуальную редакцию по указанной ссылке и/или уведомляя об изменениях через доступные каналы связи. Камсыздандыруучу Пайда алуучунун чечимине ылайык Камсыздандыруу компаниясын тандаганды макулдайт.

Настоящим Страхователь соглашается с тем, что выбор страховой компании осуществляется по усмотрению Выгодоприобретателя.

Мен ушул документ электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ болуп саналарын жана менин өз колум менен кол койгон кагаз түрүндөгү документке барабар экендигин түшүнөм жана макулмун (электрондук кол тамганы колдонуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз колу менен кол койгондогудай эле юридикалык кесепеттерге алып келет)./

Я понимаю и соглашаюсь, что настоящий документ является электронным документом, подписанным электронной подписью, и является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью (использование электронной подписи порождает такие же юридические последствия, как при проставлении собственноручной подписи согласно законодательству Кыргызской Республики).

Дата "___" _____ 20__-ж. / г.

[Кардардын мобилдик түзүлүшүнө жиберилген Кодду киргизүү менен Кардардын электрондук кол тамгасы менен кол коюлду]

ХЭШ | Код ОТП | ФАА | ДАТА/

[Подписано электронной подписью клиента путем ввода кода, отправленного на мобильное устройство Заемщика]

ХЭШ | Код ОТП | ФИО | ДАТА